



Др.  
Жылдыз Алимова  
Гуманитардык факультет  
Синхрон-котормочулук бөлүмү  
cildiz.alimova@manas.edu.kg

## Билими

1	Бакалавр	1994 - 1999	Түркология, К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети
2	Магистр	2003 - 2006	Түрк дүйнөсү адабияттары, Эге Университети, Коомдук илимдер институту
3	Ph.D	2006 - 2011	Түрк тилдери жана диалектилери, Эге Университети, Коомдук илимдер институту

## Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Түркчө	C2	C2	C2	C2	C2

**A1:** Beginner   **A2:** Elementary   **B1:** Pre-Intermediate   **B2:** Intermediate   **C1:** Upper-Intermediate   **C2:** Advanced

## Диссертациялары

1	Бүтүрүү иши	1999	Кыргыз тилиндеги алкыш жана каргыш сөздөр Түркология, Кусеин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети
2	Магистрдик диссертация	2006	«Жоодарбешим» эпосу (Лингво-поэтикалык жактан изилдөө) Түрк дүйнөсү адабияттары, Эге университети, Коомдук илимдер институту

3	Доктордук диссертация	2011	«Түрк тилинин диалектилерин кыргыз тили менен лексикалык жактан салыштыруу» Түрк тилдери жана диалектилери, Эге университети, Коомдук илимдер институту
---	-----------------------	------	--

## Илимий багыттары

Лингвистика, Адабият, Эски түркчө , Филология, Фолклорист, Кыргыз тили, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз адабияты, Кыргыз эл адабияты, Кыргыз тилинин грамматикасы, Түрк тили, Түрк диалектилери, Түркология, Түрк лингвистикасы, Азыркы кыргыз тили

## Илимий даражалары

1	Др.	2012	Синхрондук котормо бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети
---	-----	------	---

## Берген сабактары

- TTR-202 Түрк тили iv (синтаксис)
- TKT-101 Түрк тили i (фонетика жана морфология)
- TKT-306 Юридикалык тексттерди которуу
- TKT-310 Өлкө таануу
- TKT-321 Түрк тилинин тарыхы
- TKT-201 Түрк тили iii (синтаксис)
- TKT-411 Когнитивдик лингвистика
- TKT-423 Аудио-видео материалдарды которуу
- TKT-405 Көркөм тексттерди которуу
- TKT-404 Синхрон которуу iv
- TKT-406 Практика iii (педагогикалык практика)
- TKT-410 Этимология
- MTR-510 Котормо анализи жана текст которуу
- TKT-471 Аудио-видео материалдардан которуу
- TKT-451 Дипломдук иш i
- TKT-308 Практика ii (өндүрүштүк практика)
- TKT-452 Дипломдук иш ii
- TTR-372 Түрк-орус тилинин практикалык курсу vi
- TTR-373 Түрк-орус тилинин практикалык курсу v

TKT-372 Түрк тилинин практикалык курсу vi  
TKT-373 Түрк тилинин практикалык курсу v  
TKT-386 Өлкө таануу  
TKT-463 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iv (адабий текст)  
TKT-465 Салыштырма грамматика  
TKT-210 Практика i (окуу практикасы)  
TKT-162 Түрк тилинин тарыхы  
BTZ-451 Дипломдук иш i  
BTZ-452 Дипломдук иш ii  
TTR-162 Түрк-орус тилинин тарыхы  
TKT-156 Түрк тили ii (морфология)  
TKT-269 Жалпы тил илими  
TKT-447 Салыштырма грамматика  
TTR-156 Түрк тили ii-орус тили ii (морфология)  
TTR-269 Жалпы тил илими  
TKT-434 Этимология  
TRT-432 Түрк фольклору  
TKT-352 Түрк тилинин практикалык курсу vi  
TKT-353 Түрк тилинин практикалык курсу v  
TKT-358 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iv (юридикалык текст)  
STJ-404 Практика iii  
TRT-352 Түрк тилинин практикалык курсу vi ңорус тилинин практик  
TRT-353 Түрк тилинин практикалык курсу v ңорус тилинин практика  
TRT-370 Орус тили ii - түрк тили ii (синтаксис)  
YÖD-301 Синхрон которуунун практикалык курсу (курстук иш)  
YÖD-302 Которуу ыкмалары жана практикасы (курстук иш)  
TKT-329 Түрк тилинин практикалык грамматикасы iii  
TKT-437 Медициналык тексттерди которуу  
TKT-336 Өлкө таануу жана анын тарыхы  
DES-400 Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация  
TKT-432 Түрк фольклору  
TRT-233 Түрк тилинин практикалык грамматикасы i  
TRT-329 Түрк тилинин практикалык грамматикасы iii

MTR-530 Магистрдик диссертация

TRT-351 Жалпы тил илими

TRT-366 Өлкө таануу

MTR-500 Илимий изилдөө практикасы

TKT-365 Басма сөз жана медиадан которуу

TKT-351 Жалпы тил илими

TKT-366 Өлкө таануу

MTR-511 Педагогикалык практика

YÖD-202 Оозеки котормонун практикалык курсу ii (курстук иш)

TKT-339 Көркөм тексттерди которуу

TKT-143 Түрк тилинин практикалык курсу i

MTR-544 Салыштырма тил илиминин тарыхы

TRT-143 Түрк тилинин практикалык курсу i ң орус тилинин практик

YÖD-102 Курстук иш i

MTR-519 Котормо ыкмалары жана практикуму

TKT-327 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы iii

TKT-123 Тил илими

TKT-129 Негизги тилдин тарыхы (кргыз-түрк)

TKT-222 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы ii

MTR-513 Лингвистикалык анализ методологиясы (илимий изилдөө мет

TKI-327 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы iii

TRT-123 Тил илими

TKT-231 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы i

TKI-222 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы ii

TKI-231 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы i

TRT-129 Негизги тилдин тарыхы (орус-түрк)

TKT-107 Тил илимине киришүү

TKT-202 Салыштырмалуу грамматика

TKT-105 Текст анализдөө i

TKT-106 Текст анализдөө ii

TKT-213 Өлкө таануу (география жана тарых)

TKT-307 Расмий документтерди жана докладдарды которуу i

TRM-105 Текст анализдөө i

TRM-303 Текст анализдөө v

TRM-310 Жалпы тил илими

TRM-304 Текст анализдөө vi

TRM-315 Көрмө жана укма материалдарды которуу i

ТКТ-203 Оозеки которуу i

ТКТ-204 Оозеки которуу ii

ТКТ-215 Түрк тилинин грамматикасы

TRM-215 Түрк тилинин грамматикасы

## Жетекчилик кылган диссертация темалары

1	Магистр Камилла Гусенова 2019 ANISKA (MESHET) VE KIRGIZ ATASÖZLERİNDE KADIN KAVRAMI
---	--

## Китептери

1. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк I. КТМУ. -.
2. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк II. КТМУ. -.

## Долбоорлору

1. [Б.Шаршембаев](#), [Э.Арыкоглу](#), [Р.Аскарлова](#), [Ж.Алимова](#), [Ы.Б.К.Селчук](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк . 4.